

2015-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер Планы

№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
1.	Дин чөйрөдөгү мыйзамдарды жакшыртуу	Дин чөйрөсүн жөнгө сала турган кабыл алынган жана иштелип чыккан мыйзамдардын саны	Мамлекеттик органдар	2015-2020-жылдар	Тийиштүү мыйзамдарды кабыл алуу
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
1.1.	Дин чөйрөсүн жөнгө салган укуктук ченемдик актыларга талдоо жүргүзүү	Мыйзамдардагы мүчүлүштүктөрдү, анын ичинде Конституцияга жана 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясына ылайык келүү предметине аныктоо.	ДИМК, ИИМ, УКМК, АдМ	2015-жыл	Тийиштүү кортунудуларды даярдоо
1.2.	Төмөнкү ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамдардын	Диний чөйрөдөгү мыйзамдар жана жөнгө салуучу процесстер Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана	ДИМК, ИИМ, УКМК, БИМ, ММТМ, ЖӨБЭМА	2015-2016-жылдар	Өкмөттүн тийиштүү

<p>долбоорлорун иштеп чыгуу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө” КР Мыйзамы; - “Билим берүү жөнүндө” КР Мыйзамы; - “Маданият жөнүндө” КР Мыйзамы - “Массалык маалымдоо каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы; - “Экстремисттик ишке каршы аракеттенүү жөнүндө” КР Мыйзам; - “Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө” КР Мыйзамы; - “Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө” КР Мыйзамы; - “Кыргыз Республикасында укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө” КР Мыйзамы; 	<p>өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине, ошондой эле 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясына ылайык келтирилди.</p>			<p>чечимдерин кабыл алуу</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------

	<p>- “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө” КР Мыйзамы;</p> <p>- “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;</p> <p>- КР Кылмыш-жаза кодекси;</p> <p>-Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекси.</p>				
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
2.	Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жакшыртуу жана мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун жогорулатуу	Улуттук деңгээлде дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жана мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун жогорулатуудагы ишке ашырылган чаралардын саны	Мамлекеттик органдар УИА, КМДБ, (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	Тийиштүү иш-чараларды өткөрүү
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
2.1.	Мамлекеттик органдардын, диний уюмдардын өз ара аракеттенүүсүнүн жана алардын ишине мониторинг	Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу, мамлекеттик органдардын жана диний	ДИМК, ИИМ, УКМК, КРӨ ОУӨ, Бишкек, Ош шаарларынын	2015-2017-жылдар	КР Өкмөтүнүн жана мамлекеттик органдардын

	<p>жүргүзүүнүн механизмин өркүндөтүү:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диний уюмдарды, объекттерди, окуу жайларын жана миссионерлерди эсептик каттоо жана кайра каттоо системасын оптималдаштыруу (алардын статусун аныктоо жана категориясы боюнча каттоо жүргүзүү); - Диний уюмдардын иши жөнүндө маалымат (отчёт) берүү системасын жана форматын өркүндөтүү; - Мамлекеттик органдар тараптан диний уюмдардын жана алардын өкүлдөрүнүн ишине мониторинг жүргүзүү системасын түзүү. 	<p>уюмдардын өз ара аракеттенүү механизмин оптималдаштыруу (жоопкерчиликти жана ыйгарым укуктарды так аныктоо).</p>	<p>мэриялары (макулдашуу боюнча)</p>		<p>тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы</p>
2.2.	<p>Маалыматтарды респонденттердин жынысы, курагы, билими, этностук таандыктыгы боюнча бөлүү менен диний кырдаалга социологиялык изилдөө жүргүзүү жана методиканы өркүндөтүү (статистикалык маалыматтарды, коомдук</p>	<p>Түрдүү социалдык топтордун, анын ичинде эркектердин жана аялдардын керектөөлөрүн, проблемаларын жана түрдүү социалдык-экономикалык позицияларын жана алардын дин ишенимине таасирин, алардын радикалдашуусунун шарттарын аныктоо үчүн</p>	<p>КК Катчылыгы (макулдашуу боюнча), ДИМК, УИА</p>	2015-2020-жылы	<p>Методолгия жана социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү</p>

	<p>ой-пикирди сурамжылоону, сапаттуу изилдөөлөр методдорун колдонуу менен).</p> <p>Аялуу топторго багыт алуу менен диндин кыз-келиндердин абалына таасири жөнүндө атайын изилдөөлөрдү жүргүзүү.</p>	<p>изилдөө методологиясы жана инструментарий түзүлдү. Изилдөөлөрдүн маалыматтары гендердик-көрүнүктүү индикаторлору менен диний кырдаалга мониторинг жүргүзүүнүн учурдагы системасынын негизине салынды.</p>			
2.3.	<p>Диний кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү үчүн методологиялык жана маалыматтык-аналитикалык базаны түзүү, ошондой эле квалификациялуу адистерди даярдоо максатында дин маселелери боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү.</p>	<p>Чакырыктарга өз убагында жооп берүүгө, чыр-чатактардын алдын алууга, кырдаалдын өнүгүшүн болжолдоого мүмкүндүк берүүчү өлкөдөгү учурдагы диний кырдаал жөнүндө объективдүү маалымат алынды. Адистерди даярдоо, академиялык чөйрөнүн өкүлдөрүнүн, жарандык коомдун, дин кызматкерлеринин жана мамлекеттик түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн илимий-аналитикалык база кеңейтилди.</p>	<p>ДИМК, БИМ, КМДБ, жана ОПЧ (макулдашуу боюнча)</p>	<p>2015-2020-жылдар</p>	<p>Жер-жерлерде изилдөөлөрдү жүргүзүү. Илимий-талдоо базасын даярдоо жана усулдук колдонмолорду басып чыгаруу</p>

2.4.	<p>Материалдык-техникалык камсыз кылууну, аналитикалык потенциалды жакшыртуу жана Кыргызстанда Диний кырдаалды изилдөө борборун түзүү аркылуу дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын натыйжалуулугун жогорулатуу.</p>	<p>КР ДИМК ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, учурдагы диний кырдаалга мониторинг жүргүзүү системасын түзүү, диний чөйрөдөгү проблемалуу аспекттерге өз убагында жооп кылуу жана мамлекеттик органдар үчүн адекваттуу чечимдерди жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.</p>	ДИМК	2015-2016-жылдар	ДИМК караштуу Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө борбору
2.5.	<p>Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түзүмүн, санын жана ыйгарым укуктарына экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү кирген бөлүмдөрүнүн функционалдык милдеттерин оптималдаштыруу.</p>	<p>Улуттук жана жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик органдардын жооп кайтаруусунун жана өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Мамлекеттик органдардын ишинин кайталанышын болтурбоо.</p>	ӨА, УКМК, ИИМ, ДИМК, КК Катчылыгы (макулдашуу боюнча)		КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы

2.6.	Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө боюнча илимий-аналитикалык журналды чыгаруу (кагаз жүзүндөгү жана электрондук варианты)	Ушул тема боюнча учурдагы изилдөөлөрдү жарыялоо жана жалпыга жарыялоо үчүн платформа. Бардык кызыкдар тараптар ДУ, социалдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, статистикалык маалыматтар, чыр-чатактуу жерлер, проблемалар, өзгөрүүлөр жана диний кырдаалдын өнүгүшүнүн божомолдору жөнүндө маалыматтарды оперативдүү түрдө алышат.	ДИМК	2016-жыл	Кыргызстандагы диний кырдаалды изилдөө боюнча илимий-аналитикалык журналдын жарык көрүүсү (кагаз жүзүндөгү жана электрондук варианты)
2.7.	КР ДИМК алдында мамлекеттик-конфессиялык кеңешти түзүү, ал диний уюмдардын, мамлекеттик түзүмдөрдүн, укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүн камтышы керек.	Мамлекеттик органдардын диний лидерлер, КМДБ, башка диний уюмдар, жарандык коом уюмдары менен туруктуу өз ара аракеттенүү системасы түзүлдү. Мамлекеттик органдардын жана диний уюмдардын сапаттуу, ишенимдүү жана өз убагында өз ара аракеттенүүсү ишке ашырылууда	ДИМК, КМДБ жана ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-жылдын II жарымы	КР ДИМК алдында мамлекеттик-конфессиялык кеңешти түзүү
2.8.	Өзүнүн ишинде диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттагы маселелерди чечүү менен байланышкан	Дин таануу маселелеринде мамлекеттик кызматчылардын	ДИМК, БИМ, ИИМ, УКМК, УИА, КМДБ жана ОПЧ	2015-2020-жылдар	Тийиштүү иш-чараларды өткөрүү

	мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадрларын кесиптик жактан кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу үчүн дин тануу сабаттуулук маселелери боюнча окуу модулдарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, анын ичинде диний чөйрөдө болуп жаткан процесстерге мониторинг жана талдоо жүргүзүү көндүмдөрү, жергиликтүү жана улуттук деңгээлде өнүктүрүүнү пландаштырууда аларды эсепке алуу.	компетенттүүлүгүн жогорулатуу	(макулдашуу боюнча)		
2.9.	Диний негиздеги социалдык чыңалуу көрүнүштөрүнө бийлик органдарынын оперативдүү түрдө жооп кылуу механизмдерин иштеп чыгуу: жооп кылуу тартиби жөнүндө мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн нускаманы иштеп чыгуу жана таратуу	Конфессиялар аралык чыңалуу көрүнүштөрүнө жооп кылуу тартиби жана ушул проблемалар тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга маалымдоо жөнүндө нускама иштелип чыкты, ал карама-каршылыктарды эрте аныктоону жана борбордук, региондук, жергиликтүү деңгээлдерде диний негизде	КК Катчылыгы (макулдашуу боюнча), ИИМ, УКМК, ДИМК, ЖӨБЭМА, КРӨТЫӨС, Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) КМДБ жана ОПЧ	2015-2016-жылдар	Көз карандысыз эксперттердин катышуусун эске алуу менен тийиштүү нускамаларды иштеп чыгуу

	(жооптуу органдар, маалымдоо тартиби ж.б.)	чыр-чатактардын алдын алууну камсыз кылат. Диний негизде чыр-чатактарга жооп кылууда жарандык коом уюмдарынын, диний лидерлердин өз ара аракеттенүүсү белгиленди	(макулдашуу боюнча)		
2.10.	Мыйзамга ылайык диний ишмердүүлүк жүргүзүү максатында республикага келген чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасында жүрүү эрежелерин бузуусун аныктоо.	Кыргыз Республикасындагы чет элдик жарандардын диний ишмердүүлүктөрүнө мониторинг жана талдоо жүргүзүү	ИИМ, УКМК, МЧК, ДИМК	Дайыма	Мониторинг иши
2.11.	Усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу жана мектеп окуучуларын, ЖОЖдордун студенттерин, жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүн жана дин кызматкерлерин тартуу менен дин, толеранттуулук, диний радикализмди жана экстремизмди жайылтуунун алдын алуу маселелери боюнча иш-чаралардын циклин (класстык сааттарды,	Кыргызстандын коомчулугунун диний сабаттуулугун жана толеранттуулугун жогорулатуу, өлкөнүн жаштарынын жана улуу муунунун арасында диний сабырсыздыкты жана радикализмди жайылтуунун алдын алуу	ДИМК, БИМ, ИИМ, УКМК, УИА	2015 – 2020-жылдар	Маалымат материалдарын даярдоо жана тийиштүү иш-чараларды өткөрүү

	лекцияларды, семинарларды өткөрүү. ж.б.)				
2.12.	Орто жана жогорку окуу жайларда окуп жаткандардын арасында диний сабаттуулукту жана дин маселелери боюнча маалымдуулукту жогорулатуу боюнча семинарларды жана тренингдерди уюштуруу.	Студенттер менен мектеп окуучуларынын дин жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат маселелери боюнча сабаттуулугун жана кабардар болуусун жогорулатуу	ДИМК, БИМ, УИА, КМДБ жана ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	Диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча семинарлар жана тренингдер
2.13.	Улуттук деңгээлде жарандык коом институттары менен бирдикте Концепцияны ишке ашыруу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу жана пилоттоо.	Жарандык коом институттарын жана жергиликтүү коомчулукту Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын Концепциясын ишке ашырууга жана диний кырдаалды турукташтырууга тартуу	ДИМК, ИИМ, ЖӨБЭМА, БИМ, УИА	2015-2020-жылдар	Улуттук деңгээлдеги жарандык коомдун институттары менен биргелешкен долбоорлор
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
3	Жергиликтүү деңгээлде кызматташуунун өркүндөтүүнүн жөнгө салуу	Биргеликте өткөрүлгөн чаралардын саны	Борбордук жана аймактык мамлекеттик	2015-2020 - жылдар	Тийиштүү чаралар

№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/ индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
3.1.	Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы КРӨ ОУӨ, РМА, ИИМ КР, УКМК КР менен бирдикте жергиликтүү коомчулуктардын деңгээлинде диний кырдаалга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү зарылдыгын киргизүү.	Жергиликтүү деңгээлдеги диний кырдаалга тиешелүү маселелер өз учурунда аныкталууда жана аларды чечүү үчүн чаралар көрүлүүдө. Жергиликтүү деңгээлде диний билим берүү мекемелеринин ишине жана диний объекттердин абалына мониторинг жүргүзүлүүдө. Диний касчылыкты тутандыруу, динге ишенгендердин сезимин кордоо, ошондой эле зомбулук көрсөтүү же ушундай актыларга азгыруу учурларынын алдын алуу жана тыюу салуу боюнча чаралар көрүлүүдө.	ДИМК, КРӨ БУӨ, (макулдашуу боюнча), Бишкек, Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ИИМ	2016-2017-жылдар	Тийиштүү иш-чараларды өткөрүү жана мониторингдин жыйынтыгы жөнүндө отчет даярдоо
3.2.	Жергиликтүү деңгээлде дин иштери боюнча коомдук комитеттер жөнүндө типтүү жобону иштеп чыгуу жана аларды түзүү.	Чыр-чатактардын жана экстремизмдин алдын алуу максатында мамлекеттик органдардын, ЖӨБ органдарын, диний уюмдардын жана лидерлердин, укук коргоо	ӨА, ДИМК	2016-жыл	КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы

		органдарын жана коомчулуктун жергиликтүү деңгээлде координациялоо деңгээлин жогорулатуу.			
3.3.	ЖӨБдүн, ИИМдин, дин иштери боюнча коомдук комитеттердин кызматкерлери жана жергиликтүү коомчулуктун башка өкүлдөрүн дин таануу сабаттуулугун жогорулатуу жана диний кырдаал боюнча окутуучу семинарларды өткөрүү	ЖӨБ органдары, ИИМдин региондук түзүмдөрү, дин иштери боюнча коомдук комитеттер жана жергиликтүү коомчулуктардын өкүлдөрү жергиликтүү деңгээлде диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты натыйжалуу ишке ашырууга жана кырдаалга мониторинг жүргүзүүгө, баа берүүгө жана конфессиялар ортосундагы мамилелер чөйрөсүнөн келип чыккан чакырыктарга өз убагында жооп кылууга көмөктөшөт.	ДИМК, ИИМ, ЖӨБИЭММА, КРӨ ОУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	Тренингдерди жана семинарларды өткөрүү
3.4.	ЖӨБ органдары үчүн жергиликтүү деңгээлде дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну көрсөткөн усулдук китепчелерди, маалымдамаларды жана нускамаларды иштеп чыгуу жана басып чыгуу.	ЖӨБ кызматкерлеринде коркунучтарды нивелирдөө, чыр-чатактарды алдын алуу үчүн так рекомендациялар, нускама жана дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун планы бар.	ДИМК, ЖӨБИЭММА	2015-2016-жылдар	Усулдук китепчелер, маалымдамалар жана нускамалар.

3.5.	Калктын аялуу катмары, тактап айтканда алыскы же “жабык” аймактарда жашаган жана коомдук иш-чараларга катышуусу чектелген жаштардын жана аялдардын диний сабаттуулугун жогорулатуунун жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты илгерилетүүнүн механизмдин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.	Региондордо жашаган аялдардын диний сабаттуулугу жана диний радикализмдин жана экстремизмдин алдын алуу боюнча коомдук ишмердүүлүкө катышуу деңгээли жогорулоодо	ДИМК, ЖӨБИЭММА, КМДБ жана ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2016-2017-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы
3.6.	Жергиликтүү жашоочулардын конфессияларына ылайык жерге берүү үчүн оптималдуу моделин иштеп чыгуу. Көрүстөндөргө жетүү жана прозелиттерди жерге берүүдөгү көйгөйлөрү боюнча жергиликтүү калктын жана диний жамааттын өкүлдөрүнүн арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү	Прозелитизм жана көрүстөндөрдү пайдалануу менен байланышкан конфессиялар аралык чырчатактардын саны азаюуда. Жерге көмүү процессинин укуктук алкактары жөнүндө маалымтуулук, түрдүү диний жамааттардын өкүлдөрүнүн ортосунда сабырдуулук деңгээли жогорулайт	ӨА, КРӨ ОУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча), ИИМ, ДИМК, ЖӨБИЭММА КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2016-жыл	КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы

3.7.	Калктын динге ишенген бөлүгүнүн арасында медициналык кароодон өтүүнүн зарылдыгы, санитария нормаларын сактоо, балдарды план боюнча медициналык эмдөө, үй-бүлөнүн баалуулуктарын пропагандалоо, жашы жете элек балдарды тарбиялоо жана аларга билим берүү боюнча атанын жана эненин жоопкерчилиги жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.	Жашы жете элек балдарды медициналык кароодон өткөрүү, тарбиялоо жана билим берүү маселелери боюнча ата-энелердин жоопкерчилик деңгээли жогорулайт	ССМ, КРӨ ОУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары	2015-2020-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы. Тийиштүү иш-чараларды өткөрүү
3.8.	Жергиликтүү деңгээлде жарандык коомдун институттары менен бирдикте Концепцияны ишке ашыруу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу жана пилотто.	Жарандык коомдун институттарын жана жергиликтүү коомчулукту Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын Концепциясын ишке ашырууга жана диний кырдаалды турукташтырууга тартуу.	ДИМК, ИИМ, ЖӨБИЭММА, БИМ, УИА	2016-2020-жылдар	Жергиликтүү деңгээлде жарандык коомдун институттары менен биргеликте болгон долбоорлор.
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруунун формасы

4.	Диний чөйрөдөгү маалыматтык саясатты өнүктүрүү	Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты чагылдырган медиа-продукцияларынын саны	Мамлекеттик органдар, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	Тийиштүү иш-чараларды иштеп чыгуу жана иш жүзүнө ашыруу
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
4.1.	Диний радикализмди алдын алуу максатында ЖМКнан жана социалдык медиа тармактарынан дин жөнүндө конструктивдүү талкууларды илгерилетүү үчүн иш-чаралардын программасын (медиа план) жана маалыматтык өнөктүктүн методологиялык базасын иштеп чыгуу	Заманбап мамлекеттин дин аралашпаган принциптерине каршы келбеген, мелүүн диний көз карашты тараткан алтернативдүү маалыматтык аймак түзүлөт	ММТМ, ДИМК, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-жыл	Методикалык сунуштарды даярдоо
4.2.	Дин аралашпаган көп конфессиялык коом, жарандык бирдейлик жана укуктук маданияттуулук идеяларын илгерилетүүчү окуп-таануучу программаларды, башка	Мамлекеттин дин аралашпаган негиздерин, сабырдуулукту, конфессиялар аралык тынчтыкты чыңдоо. Аудиториянын диний сабаттуулугун жогорулатуу, коомдогу сабырдуулукту жана плюрализмди чыңдоо	ММТМ, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2016-2018-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы

	<p>медиа-продуктыларды түзүү жана жайылтуу. Аудиториянын кругозорун кеңейтүүгө багытталган илимий-таанытуучу, окутуучу программаларды, дин таануучу-эксперттердин катышуусу менен дискуссиялык берүүлөрдү жана дүйнөлүк диндердин тарыхы боюнча агартуучу программаларды, ошондой эле медиа долбоорлорду колдоо</p>				
4.3.	<p>ЖМКнын өкүлдөрү үчүн дин таануу сабаттуулугун, Кыргыз Республикасындагы диний кырдаал, позитивдүү жарандык позицияны жайылтуу жана дин маселелери боюнча ЖМКда деструктивдүү маалыматтык ишке каршы туруу боюнча бир катар тренингдердин өткөрүү.</p>	<p>Диний темаларды чагылдыруунун сапатын арттыруу жана ЖМКда деструктивдүү пропаганданын алдын алуу</p>	ММТМ	2016-2020-жылдар	ЖМК үчүн тренингдер
4.4.	<p>Кыргыз Республикасынын интернет мейкиндигинде экстремисттик мүнөздөгү материалдардын</p>	<p>Экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтык ресурстарды</p>	УКМК, ИИМ, ДИМК	2016-жыл	КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы

	жайылышына натыйжалуу каршы туруу максатында компетенттүү мамлекеттик органдары тарабынан диний-экстремисттик мүнөздөгү материалдарды камтыган интернет сайттарды сотсуз тосмолоону караган механизмди иштеп чыгуу	тосмолоонун жана ыкчам жооп берүүнүн механизми түзүлгөн			
4.5.	Маалыматтык-алдын алуучу көрсөтмө материалдарды, ошондой эле экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу тематикасын, диний сабырдуулукту жана улуттук толеранттуулукту пропагандалоону камтыган социалдык видеороликтерди чыгарууну жана аларды окуу жайларда, мекемелерде, уюмдарда, эл көп чогулган жайларда акысыз таратууну уюштуруу	Дин маселелери жана диний радикализм менен экстремизмди жайылтууну алдын алуу зарылчылыгы боюнча калктын маалыматтуулук деңгээлин жогорулатуу	ДИМК, ИИМ, УКМК, БИМ, МТММ	2015-2020-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы.
4.6.	Диний адабиятты даярдоого заказ келип түшкөндө, менчиктигинин түрүнө	Өлкөдөгү басма үйлөрүндөн диний материалдардын чыгыш көзөмөлүн күчөтүү	ММТМ	2016-жыл	КР Өкмөтүнүн тийиштүү

	карабастан, басмаканалар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга милдеттүү түрдө кабар бериши жөнүндө ченемди мыйзамга киргизүү				чечимдеринин кабыл алынышы
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруунун мөөнөтү	Ишке ашыруунун формасы
5	Дин аралашпаган дин тануу билим берүү системасын жакшыртуу	Жалпы билим берүү окуу жайларына дүйнөлүк диндери жөнүндө сабак киргизүү	Мамлекеттик органдар, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
5.1.	Атайын орто жана жогорку билим берүү системасы үчүн Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын Концепциясына ылайык дин таануу боюнча мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу жана кабыл алуу.	Билим берүү стандарттары бекитилди. Ата Мекендик окуу жайлар дин тануу циклин окутуу үчүн керек болгон программаларды жана окуу-усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ; БИМ окуу жайларды лицензиялоо тартиби жана	БИМ, ДИМК, УИА	2015-2017-жылдар	Стандарты иштеп чыгуу жана КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы.

		критерийлери, дин тануу циклин камсыз кылган окуу-колдонмолорун иштеп чыгууну, бейлөөнү жана апробациялоону, жана гуманитардык сабактарга дин танууну көйгөйлөрү темаларын кошууну бекитет.			
5.2.	“Дин маданиятынын тарыхы” сабагы үчүн окуу программасын иштеп чыгуу	Ушул сабактын окуу программасын түзүү	БИМ, УИА, ДИМК	2015-жыл	Бекитилген окуу программасы боюнча талкуу өткөрүү. “Дин маданиятынын тарыхы” окуу программасын бекитүү боюнча мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү чечимди кабыл алуусу.
5.3.	Орто мектептердин жогорку класстарында, атайын орто жана жогорку окуу жайларда дин таануу боюнча сабакты (дин маданиятынын тарыхы) жалпы билим берүү курсу катары киргизүү	Жарандардын дин таануу сабаттуулугун жана толеранттуулугун, дин аралашпаган көп конфессиялуу коомдо диний сабырдуулук деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле деструктивдүү диний таасирдин алдын алуу.	КР БИМ	2015-2016-жылдар	“Дин маданиятынын тарыхы” сабагын киргизүү

		Жарандык бирдейлик, жаштардын укуктук маданияты калыптанып, чыңдалууда; патриоттуулукка, ата мекендик каада-салттарды урматтоого тарбия берилүүдө, салттуу рухий-адеп-ахлактык баалуулуктар системасы бекемделүүдө			
5.4.	Ар кандай категориядагы окуу жайлары үчүн дин таануу жана диний маданияттын тарыхы боюнча эң мыкты окуу-усулдук китепчеге ачык конкурс өткөрүү	БИМ тарабынан бир катар окуу китептер жана окуу-усулдук китепче иштелип чыкты жана сунушталды	БИМ, ДИМК, УИА	2015-2016-жылдары	Биргелешкен буйрук жана конкурсту өткөрүү
5.5.	Мектеп жана колледж окуучулары жана мугалимдери, ЖОЖ мугалимдери үчүн дин таануу жана диний маданияттын тарыхы боюнча бир катар окуу китептердин, окуу-усулдук китепчелердин справкалык жана иллюстративдик материалдардын (басылмалар, презентация-лекциялар, электрондук	Кыргызстандын баардык мектеп жана ЖОЖдору дин таануу жана диний маданияттын тарыхын окутуу үчүн керектелген окуу-усулдук жагынан камсыздалган	БИМ, ДИМК, УИА	2015-2020-жылдар	Окуу пособиелеринин басылып чыгарылышы 5 жылдын ичинде жыл сайын 10-15 000 экз

	материалдардын басылып чыгарылышы				
5.6.	Дин таануу жана теология чөйрөлөрүндө белгилүү чет элдик изилдөөчүлөрдүн жана эксперттердин илимий-популярдык адабиятын мамлекеттик жана расмий тилдерине которууну ишке ашыруу, китеп көргөзмөлөрүн, актуалдуу илимий-изилдөөчү эмгектерди талкуулоо боюнча семинарларды жана презентацияларды өткөрүү	Иштеп чыгууда эске алуу максатында диндин, диний чөйрөдөгү заманбап глобалдуу жараяндардын, анын ичинде мамлекеттик-конфессиялык мамилелер жана диний негиздеги конфликттерди алдын алуу жана чечүү суроолорун камтыган тарых жана теория боюнча чет элдик тажрыйбаны үйрөнүү	ММТМ, ДИМК	2016-2020-жылдар	Аткарылган иштердин актылары, Өкмөтүнө маалымдоо КР
5.7.	ЖОЖдордо дин таануу жаатындагы адистерге болгон суроо-талапты аныктоо максатында изилдөөлөрдү жүргүзүү. Жыйынтыгында бул тармакта окуп жаткан студенттердин санын оптимизациялоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу.	Билим берүү системасы квалификациялуу педагогикалык кадрлар менен камсыздалган, дин таануучу-студенттердин саны оптимизациялаштырылат	БИМ, УИА, ӨА	2016-2020-жылдар	
5.8.	Окуу модулдарынын иштелип чыгуусу жана ишке киргизилүүсү,	Орто, орто-адистик жана ЖОЖдо дин таануу дисциплиналары боюнча	БИМ, УИА	2016-жыл	Мугалимдердин квалификациясы

	гуманитардык циклдагы мугалимдердин дин таануу дисциплиналарын окутууга даярдоо боюнча квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштуруу	мугалим жана окутуучулардын квалификациялуу контингенти даярдалды			н жогорулатуу курстары
5.9.	Окуу жайлардагы мамлекеттик стандарттардын жана окуу программалардын негизинде бекитилген дин таануу билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө жана мониторинг механизмдерин иштеп чыгуу	Окутуу сапатынын жана квалификациялуу адистерди даярдоонун жакшыртылуусу	БИМ, УИА	2016-2017-жылдар	Дин таануу сабактарынын окутулуусунун сапатынын стандарттарын иштеп чыгуу жана мониторинг боюнча ишмердүүлүк
5.10.	Мектеп окуучулары жана мугалимдери үчүн жаштар арасындагы диний негиздеги конфликттерди алдын алуу боюнча жана диний коопсуздуктун өнүктүрүү боюнча тренингдердин программасынын жана керектелген усулдук камсыздоону иштеп чыгуу	Толеранттуулуктун жогорулоосу, диний негиздеги конфликттердин санынын азайноосу	ДИМК, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2016-2018-жылдар	Тренингдердин биргеликте өткөрүлүүсү

5.11.	Дин таануу билиминин сапатын жогорулатуу үчүн маалыматтык жана академиялык материалдарды даярдоо максатында илимий изилдөөлөрдүн жүргүзүлүүсү	Адистерди даярдоо, академиялык чөйрөнүн, жарандык коомдун, диний чөйрөнүн жана мамлекеттик структуралардын өкүлдөрүнүн квалификацияларын жогорулатуу үчүн илимий-аналитикалык база кеңейтилди	БИМ, ДИМК, УИА	2015-2020-жылдар	Изилдөөлөрдүн жүргүзүлүүсү
5.12.	Окутуу, лекциялар жана тренингдер аркылуу өздөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө диний экстремизм жана терроризм суроолоруна кездешкен мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин дин таануу компетенттүүлүгүн жогорулатуу. мамлекеттик органдарга баруу жана чет өлкөлөрдөгү стажировка өтүү аркылуу мамлекеттик кызматкерлердин жана диний чөйрөнүн өкүлдөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу жана тажрыйба алмашуусу. Чет өлкөлүк адистердин Кыргызстанга чакырылуусу, ошондой эле	Өздөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүндө диний экстремизм жана терроризм суроолоруна кездешкен мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин жана диний чөйрөнүн өкүлдөрүнүн компетенттүүлүгүнүн деңгээлинин жогорулоосу	ДИМК, ИИМ, УКМК	2015-2020-жылдар	Окутуу курстары

	семинарлар жана тренигдерди өткөрүп берүү үчүн белгилүү эксперттердин тартылуусу				
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруунун мөөнөтү	Ишке ашыруунун формасы
6.	Диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу	Аккредитацияланган (лицензияланган) диний окуу жайлардын саны	Мамлекеттик органдар, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ	2015 -2020-жылдар	Тийиштүү иш-чараларды өткөрүү
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
6.1.	Медресе, орто-адистик жана жогорку окуу жайлар сыяктуу диний мекемелерди мониторинг жүгүзүү	Өлкөдөгү диний окуу жайларынын ишмердүүлүгүнүн толук анализи жүргүзүлдү, алардын нормативдүү-укуктук документациясы изилденип чыкты, ошондой эле алардын ишмердүүлүгүндөгү көйгөйлөр жана кемчиликтер аныкталды	ДИМК, КМДБ (макулдашуу боюнча)	2015-2016-жылдар	Республиканын облустарында, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында мониторингдин жана анализдин жүргүзүлүүсү. Мамлекеттик органдарга маалыматтын даярдалуусу
6.2.	Мамлекеттик лицензиянын типин аныктоо үчүн окутуу максаттарына жана окуу	Диний окуу жайларынын жана алардын укуктук регламентациясынын	ДИМК, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу	2015-2017-жылдар	КР Өкмөтүнүн тийиштүү

	<p>программасынын мазмунуна ылайык окуу программасына светтик компонентин киргизүүнү эске алуу менен диний окуу жайларды категориялар боюнча классификациялоонун стандарттарын иштеп чыгуу</p>	<p>стандартизациясы белгиленди. ДИМКда эсептик каттоодон өтүүнү караган лицензиялардын категориялары иштелип чыкты. БИМнин мамлекеттик үлгүдөгү милдеттүү светтик компонентке ээ болгон диний окуу жайлары үчүн лицензиялоосу</p>	<p>боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)</p>		<p>чечимдеринин кабыл алынышы</p>
6.3.	<p>Тиешелүү нормативдүү-укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн диний компонентке ээ окуу жайларын (диний лицейлер, медреселер, колледждер жана ЖОЖдор) аккредитациялоо жана мамлекеттик лицензия берүү шарттары тууралуу жобону иштеп чыгуу</p>	<p>Диний окуу жайларды аккредитациялоо жана мамлекеттик лицензиялоонун так критерийлери жана талаптары иштелип чыкты</p>	<p>ДИМК, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)</p>	<p>2015-2016-жылдар</p>	<p>КР Өкмөтүнүн тийиштүү чечимдеринин кабыл алынышы</p>
6.4.	<p>Бүтүрүүчүлөрү толук орто билим жана диний билим алгандыгы тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү күбөлүк ала турган милдеттүү светтик билимге жана диний компонентке ээ</p>	<p>Мамлекеттик лицензияга ээ лицейлерде окуучулар сапаттуу светтик жана диний билим алышат. Алардын светтик ЖОЖдорго окууга тапшыруу мүмкүнчүлүгү же жогорку билим берүү жайларда диний</p>	<p>ДИМК, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча)</p>	<p>2016-2017-жылдар</p>	<p>Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы.</p>

	лицейдин пилоттук моделин түзүү.	окуусун улантуу мүмкүнчүлүктөрү болот. Светтик билим берүүгө ээ эмес медреселерге альтернатива түзүлөт.			
6.5.	Диний окуу жайлардын окутуу программаларынын жана окуу туу практикасынын мазмунунда радикалдык идеологиялардын жайылбагандыгын аныктоо максатында диний окуу жайларга мониторинг жүргүзүү	Диний билим берүү системасы аркылуу мелүүн диний окууларды илгерилетүү, ошондой эле радикалдуу ойлордун жайылуусун алдын алуу жүргүзүлөт	ИИМ, УКМК, ДИМК, БИМ, УИА, КРӨ ОУӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча)	2016-2020-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы. КР Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат жөнөтүү
6.6.	Кыргыз Республикасындагы диний окуу жайлардын эсептик реестрин түзүү	Лицензиялоодон өткөн же өтпөгөн баардык диний окуу жайлардын эсебинин системасы түзүлдү	ДИМК, УКМК, БИМ, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2016-жыл	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы.
6.7.	Республикадагы ЖОЖдордун дин таануу жана теологиялык факультеттеринин жана бөлүмдөрүнүн жана мамлекеттик	Диний лидерлердин, имамдардын жана дин адамдардын диний жана укук таануу сабаттуулугу жогорулайт. Диний пропагандага каршы чыгуу	ДИМК, КМДБ (макулдашуу боюнча)	2015-2017-жылдар	Мамлекеттик орган тарабынан тийиштүү чечимдин кабыл алынуусу

	структуралардын адистерин тартуу менен имамдардын жана башка дин адамдары окутуунун жана квалификациясын жогорулатуунун борбордоштурулган системасын түзүү	жана диндин мелүүн негиздерин илгерилетүү			
6.8.	Биргеликте инструкцияларды иштеп чыгуу жана аларды ишке киргизүү жолу аркылуу чет өлкөгө чыгып жаткан жана чет өлкөлүк окуу жайларда диний билим алып жаткан КР жарандарын эсепке алуу үчүн мекемелер аралык аракеттешүүнүн механизмдерин жакшыртуу. Диний билим алуу максатында чет өлкөгө чыгып жаткан КР жарандарын консулдук эсепке тургузуу боюнча системалуу иштин жүргүзүлүүсү	Чет өлкөлүк окуу жайларда диний билим алып жаткан КР жарандарынын саны жөнүндө тагыраак маалымат аныкталды	УКМК, ИИМ, БИМ, УИА, ДИМК, ТИМ	2015-2020-жылдар	Биргелешкен буйрук жана ишке ашыруу планы.
6.9.	КР мамлекеттик органдарынын Туркиянын Өкмөтүнө караштуу Дин иштери боюнча	КР мамлекеттик органдарынын Туркиянын Өкмөтүнө караштуу Дин иштери боюнча башкармалыгы менен диний	ДИМК, УИА, КМДБ (макулдашуу боюнча), БИМ	2015-2020-жылдар	Кызматташуу тууралуу эл аралык келишимдер

	башкармалыгы менен диний билим берүү маселелери боюнча, ошондой эле Россия жана Борбордук Азия мусулмандарынын борбордук диний башкармалыгы менен кызматташуу тууралуу келишимдер түзүлгөн				
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
7.	Диний радикализм жана экстремизмди алдын алуу боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу	Биргеликтүү иш-чаралардын саны	Мамлекеттик органдар	2015-2020-жылдар	Биргеликтүү иш-чаралар
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
7.1.	Дин таануу экспертизаны жүргүзүүнүн методологиясын жана системасын жакшыртуу,	Дин таануу экспертизаны жүргүзүүнүн так критерийлери жана тунук процедуралары иштелип чыкты	ДИМК	2016-жыл	Тиешелүү чечимдин кабыл алынышы

	Дин таануу экспертизаны жүргүзүү боюнча жобо жана эксперттерди коргоо боюнча процедурасын иштеп чыгуу				
7.2.	Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушуна: диний касчылыкты тутандыруу, динге ишенгендердин сезимдерин кордоо, ошондой эле динге болгон мамилесине карата адамдардын ар кандай тобуна каршы багытталган зомбулук актыларын аныктоо предметине диний уюмдардын жана башка бирикмелердин ишине мониторинг жүргүзүү	Диний кастыкка азгырган диний уюмдардын жана башка бирикмелердин кагылыш потенциалын табуу, ошондой эле Конституциялык түзүлүшүн кыйратууга көздөгөн, мамлекеттин жана жарандардын коопсуздугуна коркунуч келтирген деструктивдүү диний уюмдарды аныктоо	УКМК, ИИМ, ДИМК, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	Аткарылган жумуштардын акттары, маалыматы КР Өкмөтүнө
7.3.	Кыргыз Республикасынын аймагында иши конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттин жана анын жарандарынын коопсуздугуна каршы багытталган диний уюмдардын алдын алуу, токтотуу жана тыюу салуу максатында тиешелүү	Мамлекеттин жана коомдун коопсуздугунун коркунучун төмөндөтүү	УКМК, ИИМ, ДИМК, КМДБ (макулдашуу боюнча), ОПЧ (макулдашуу боюнча)	Дайыма	Аткарылган жумуштардын акттары

	ыкчам-тергөө чараларды өткөзүү.				
7.4.	Калкка деструктивдүү жана экстремисттик уюмдардын иши жана алардын таасирине каршы туруу ыкмалары жөнүндө маалымдоо (интернет-сайт, ЖМК, брошюраларды, маалымдамаларды ж.б. чыгаруу)	Калкты экстремисттик уюмдардын катарына тартуунун алдын алуу. Диний касчылык көрүнүштөрүнүн, динге болгон мамилесин карата адамдардын ар кандай тобуна каршы зомбулук актыларынын алдын алуу	УКМК, ИИМ, ММТМ	2015-2020-жылдар	Тиешелүү маалыматтык материалдар
7.5.	Алдын алуу жана диний негизде чыр-чатактарга жана радикалдашууга идеологиялык каршы туруу максатында калктын арасында системалуу пландуу түшүндүрүү ишин жүргүзүү. Экстремизм жөнүндө материалдарды чыгаруу жана аларды диний мекемелерде, жалпы билим берүү мекемелеринде жана жогорку окуу жайларында жайгаштыруу	Коомдун радикалдашуусунун жана мыйзамсыз ишке тартылышынын алдын алуу. Диний экстремизмге азгырууну токтотуу.	ДИМК, Этностор агенттиги (макулдашуу боюнча), УКМК, ИИМ	2015-2020-ж	Тиешелүү чараларды өткөрүү

7.6.	<p>Диний чөйрөдөгү проблемаларды өз учурунда аныктоого, идеологиялык экстремизмге жана радикализмге идеологиялык каршы туруу ыкмаларын иштеп чыгууга жардам берген илимий-изилдөө иштерин колдоо максатында материалдык жана техникалык тарабынан колдоо көрсөтүү</p>	<p>Диний экстремизмди натыйжалуу аныктоо, токтотуу үчүн маалыматтын альтернативдүү булактарын түзүү. Илимий-аналитикалык маалыматтык базаны түзүүгө көмөктөшүү.</p>	УИА, ИИМ, УКМК, ДИМК	2015-2020-жылдар	<p>Донорлорду тартуу, чогуу изилдөө жумуштарын өткөзүү</p>
7.7.	<p>Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жана конфессиялар аралык касчылыкты тутандырууга алып барган жол берилгис прозелитизм актыларын аныктоо; ушул фактыларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык токтотуу</p>	<p>Адамдын абийир жана дин тутуу эркиндигине укугун сактоо; конфессиялар аралык мамилелерде чыр-чатак потенциалын төмөндөтүү</p>	ИИМ, УКМК, ДИМК, КРӨ ОЫӨ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча)	2015-2020-жылдар	<p>Тиешелүү мамлекеттик органдын чечимин кабыл алуусу</p>
7.8.	<p>Өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүнө коркунуч келтирүүчү деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик ишке тиешеси бар жарандардын маалыматтар базасын жана</p>	<p>Коомдук дестабилдештирүү коркунучун аныктоо жана аларды мамлекеттик башкаруу органдарына киргизүү максатында деструктивдүү, экстремисттик жана террористтик иш жасагандыгы</p>	УКМК, ИИМ, ДИМК	2015-2017-жылдар	<p>Аткарылган жумуштардын актысы</p>

	аларды эсепке алуу механизмин түзүү	үчүн административдик жана жазык жоопкерчилигине тартылган адамдардын жалпы маалыматтар базасы түзүлдү.			
№	Максат	Индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
8.	Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты баалоо жана өркүндөтүү	Индикаторлорду иштеп чыгаруу жана баалоо	Мамлекеттик органдар	2015-2020- жылдар	Тиешелүү талдоо жана отчет
№	Чаралар/аракеттер	Күтүлүүчү натыйжа/ индикаторлор	Аткаруучулар	Ишке ашыруу мөөнөтү	Ишке ашыруу формасы
8.1.	Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ишке андан ары баа берүү үчүн учурдагы диний кырдаалга талдоо жүргүзүү. Концепцияны ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүүчү иш- чараларга баа берүү индикаторлорун, критерийлерди жана инструменттерди иштеп чыгуу	Диний кырдаалга андан ары салыштырма талдоо жүргүзүү үчүн учурдагы кырдаал аныкталды. Концепцияны ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү индикаторлору, критерийлер жана инструменттер иштелип чыкты	КК катчылыгы (макулдашуу боюнча)	2015-жыл	Аткарылган жумуштардын актылары
8.2.	Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш- чараларга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү	Иш-чараларды жөнгө салуу жана оптималдаштыруу максатында жүргүзүлүп	КК катчылыгы(макул адшуу боюнча), ДИМК	2016-2020- жылдар	Аткарылган жумуштардын актылары

	процессине иштелип чыккан индикаторлорду, критерийлерди жана инструменттерди киргизүү	жаткан иш-чаралардын натыйжалуулугун аныктоо			
8.3.	Концепцияны ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга мониторинг жүргүзүү	Иш-чараларды өткөрүү механизмин өркүндөтүү жана алардын натыйжалуулугун жогорулатуу	КК катчылыгы(макул адшуу боюнча),	2015-2020-жылдар	Аткарылган жумуштардын актылары
8.4.	Мониторинг жүргүзүү процессинин негизинде диний чөйрөдө мамлекеттик Концепцияны ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешине жыл сайын отчет берүү	Диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу	Иш-чаралар планын ишке ашыруучу бардык органдар ДИМК (жыйындысы), КР КК катчылыгы	2015-2020 -жылдар	Аткарылган жумуштардын актылары
8.5.	Диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты өркүндөтүү боюнча практикалык сунуштамаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү	Диний чөйрөдө мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана дин кызматкерлеринин өз ара аракеттенүүсүн оптималдаштыруу	Иш-чаралар планын ишке ашыруучу бардык органдар	2017-2020-жылдар	Аткарылган жумуштардын актылары

Колдонулуучу кыскартуулар:

КР – Кыргыз Республикасынын

КК катчылыгы - Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчылыгы

ӨА - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

АдМ - Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги

ИИМ - Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

ММТМ – Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

ЭМЖМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги

БИМ - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

ССМ - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ФМ - Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги

Этностор агенттиги - Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги

УКМК - Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

ДИМК- Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы

УИА-Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы

УСК - Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

КМДБ – Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы

ОПЧ – Орус православ чиркөөсү

КРӨ ОЫӨ - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү

Чек ара кызматы - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы

Мамбюджет – мамлекеттик бюджет